

# Балдар үчүн тест

	Суроонун мазмуну	Ооба	Жок
5	Мен ачык эмес, бозомук түстөгү кийимдерди тандайм		✓
	Кээде бүгүн жасай турган ишимди эртенкиге калтырып коём	✓	✓
	Мен ар кандай согуштарга өз эрким менен катышмакмын		✓
	Ооба кээде мен ата-энем менен жаңжалдашам		✓
	Кичинесинде согушпагандар чоңойгондо "апасынын баласы" болуп турмушта эч нерсеге жетпейт		✓
6	Эгерде акчасын жакшы төлөсө, өмүрүмө коркунуч туудурган жумушту жасамакмын		✓
7	Кээде мен ушунчалык бушайман болгондо бир орунда отура албай калам	✓	
8	Кээде мен мактанып коём	✓	
9	Эгер мен аскер кишиси болсом учкуч истребител болмокмун		
10	Адамдар дагы этияттыкты, баамчылдыкты баалайм		
11	Коркок мажүрөө адамдар гана мыйзамдарды эч шексиз аткарат	✓	
12	Мен саякатка көп барчуу дайыма өзгөртүп турчу жумушта иштегим келет	✓	
13	Мен дайыма чындыкты гана айтам		
14	Эгер адам ээликтирүүчү психикага таасир этүүчү заттарды өз өлчөмү менен колдонсо туура эле болот	✓	
15	Жиним келип турса да сөгүнбөйм		✓
16	Арстандарга аңчылык кылуу мага жакмак деп ойлойм		✓
17	Эгер мени таарынтышса сөзсүз өч алам		
18	Адам спирт ичимдигин өзү канча кааласа ошончо ичүүгө акылуу		✓
19	Эгер менин досум белгиленген убакыттан кечигип жатсам мен камаарабайм	✓	
20	Жумушту белгиленген мөөнөттө бүтүрүү мен үчүн кыйынчылыкка турат	✓	
21	Мен кээде жолдо мага ылайыктуу жерден өтө берем		
22	Мен кээде ата-энемдин тилин албайм		
23	Эгер автомобиль сатып алууда мага тездигин же коопсуздугун танда десе мен коопсуздукту тандамакмын	✓	
24	Бокс менен машыгуу мага жакмак деп ойлойм	✓	
25	Эгер мен кесипти эркин тандасам спирт ичимдиктеринин дегустатору болмокмун		
26	Мен көп учурда курч сезимдерди эңсейм		
27	Кээде мен өзүмдү-өзүм оорутуп кыйнагым келет		
28	Менин турмушка көз карашым жети өлчөп бир кес деген макалындай	✓	
29	Коомдук транспортто сөзсүз акы төлөйм	✓	
30	Менин тааныштарымдын ичинде баңги заттарды колдонгондор бар		✓
31	Мен дайыма мага пайдасы тийбесе да убадаларымды аткарам	✓	
32	Мен кээде аябай сөгүнгүм келет		✓
33	Спирт ичимдигин ичип алып кээде мушташтарга катышып калган учурум болот		✓
34	Ишим оңуна чыкпай калган учурда ошол иштин аягына чыкканга эрким жетпейт	✓	
35	Эгер биздин убакытта гладиаторлордун кармашы болсо сөзсүз катышмакмын		✓
36	Мен кээде калп айтып коём	✓	
37	Өзгөрлөргө каршы туруп, ооруга атайлап чыдап отура берген мага жаккан учурлар болот		✓
38	Мен бирөө менен талашкандан көрө макул болом	✓	
39	Эгер мен илгерки заманда төрөлсөм сөзсүз боорукер каракчы болмокмун	✓	
40	Эгер башка жолу болбосо талашта мушташ жолу менен да чечсе болот		✓
41	Мен азыраак ичип келгендигим үчүн ата-энем улуулардын баары кыжаалат болгон учурлар бар		✓
42	Кийим бир караганда эле адамды калың элден өзгөчөлөнтүп туруусу керек		✓
43	Эгер кинофилмде түзүгүрөөк бир да мушташ жок болсо бул кино начар кино		✓
44	Менин сабакта зеригип отурган учурларым болот	✓	
45	Адамдарга жаңы өзгөчө сезимдерге жана ой туюмдарга умтулса бул кадыресе корунушот	✓	
46	Көпчүлүктө кимдир бирөө мени түртүп кетсе мен сөзсүз ал кишиден кечирим суратам		✓
47	Эгер бирөө кыжырыма тийсе ал жөнүндө эмне ойлоп жатканымдын баарын айтып салууга даярмын	✓	
48	Саякаттап жүргөнүмдө же жөн эле жүргөнүмдө көнүмүш маршруттар менен жүрбөгөнгө аракет кылам	✓	

	Мага жырткыч айбанаттардын үйрөтүүчүсү болон жакмак	Ооба	Жок
50	Мотоциклдин рулуна отурган соң аны өтө тез учуруп айдаш керек		✓
51	Мен детектив китеп окуганда, кылмышкердин карматпай качып кетишин каалайм		✓
52	Кээде ыгы жок тамашаны укканда күлкүмдү тыя албай калам		✓
53	Айланамдагыларды уялтпаш үчүн жаман сөз сүйлөгөндөн тартынам	✓	
54	Мен көп учурда майда барат нерселерге кабатыр болом	✓	
55	Мага каяша сүйлөгөндө мен кармана албай каттуу айтып коём		✓
56	Мага сүйүү жөнүндө окугандан көрө үкмуштуу окуялар жөнүндө окуган жагат	✓	✓
57	Ырахааттануу үчүн кээ бир эрежелерди тыюларды бузса болот		✓
58	Мага чеги менен ичип, көңүл ачкан отуруштарга барган жагат		✓
59	Кыздардын тамаке чеккени менин кыжырыма тиет	✓	
60	Мага жакшы отурушта чеги менен ичкенден кийинки абалым жагат		✓
61	Ыгы келбей турганын, туура эмес иш экенин түшүнсөм да менин ичим келген убакыттар болгон		✓
62	Кыжаалат болгондо тамеки чексем жеңилдеп калам		✓
63	Өлүм жазасына адилеттүү тартылган кылмышкерди мен өз колум менен жазаламакмын	✓	
64	Ырахат бул жашоонун негизи ага умтулуу керек	✓	
66	Мен автомобилдердин жарышына катышкым келет		✓
67	Менин жиним келип турганда мага жолобош керек		✓
68	Кээде өзүмдөн өзүм кыжынып, мушташты биринчи башоого даяр болом		✓
69	Кээде жиним келип турганда колума тийген нерсени талкалап салган учурларым болот		✓
70	Мен дайыма айланамдагылардан менин укугумду сыйлашын талап кылам		✓
71	Парашют менен секирүү мага жакмак		✓
72	Спирт ичимдиктери менен тамекинин зыяны көп деп апыртып айтышат		✓
73	Мени чаап жиберген убакыта да кээде гана кол кайтарам		✓
74	Мен тобокелге салып иш кылганда ырахат албайм	✓	
75	Ачуусу келип жаткан адам кээде согунуп койсо анын эмнеси жаман		✓
76	Мен көп убакытта өзүмдүн сезимимди кармана албай калам		✓
77	Мен сабактан кечигип калган убакыттарым болгон	✓	
78	Бирин-бири келекелеп тамашалай берген отуруштарды жакшы көрөм		✓
79	Жаштардын жашоосунда секс алдынкы орунда туруш керек		✓
80	Менин айтканымды туура көрбөсө өз оюмду бербей талаша берем		✓
81	Кээде үй тапшырмаларын аткарбай койгон күндөрүм болгон	✓	
82	Мен көп учурда мүнөттүк маанайга алдырып, жаман кылык жоруктарды жасап коём		✓
83	Мен адамды чаап жиберсе албайт болушум керек деп ойлой	✓	
84	Кылмышкер жазаланбай калганда адамдар туура нааразы болушат	✓	
85	Мен кээ бир кылык-жоруктарымды улуулардан жашырып койгон учурлар болот		✓
86	Ишенчөөк келесоолор алдатып койгондоруну өздөрү күнөөлү		✓
87	Кээде аябай жиним келгенде катуу кыйкырам	✓	
88	Күтүлбөгөн окуялар менен коркуу сезими гана менин ким экенимди көрсөткөнгө шарт түзөт	✓	
89	Эгер мени ден-соолугума зыяны тийбей жоопко тартылбай турганымды билсем кандайдыр бир ээликтирүүчү затты колдонуп көрмөкмүн		✓
90	Мен көпүрөдө турган учурларымда кээде төмөн карай секиргим келет		✓
91	Мен ыпластыктан корком жана жийиркенем	✓	
92	Менин жиним келгенде мени кыжаалат кылган адамды сөккүм келет		✓
93	Спирт ичимдигин ичкенден адамдар баш тартса болот	✓	
94	Мен тик кырдан ылдый лыжа тебүүдөн ырахат алмакмын		✓
95	Кимдир бирөө менин бир жеримди оорутканы мага жагат		✓
96	Мен секиден бассейнге секирүүдөн ырахат алмакмын		✓
97	Менин кээде жашагым келбейт		✓

# Кыздар үчүн тест

	Суроонун мазмуну	Ооба	Жок
	Мен мода кийгенге аракет кылам, кээде модадан алдыда жүргүм келет		✓
	Кээде бүгүн жасай турган ишимди эртенкиге калтырып коём	✓	✓
	Эгер мүмкүн болгондо чын көңүлүмдөн сүйүнүп армияда кызмат өтөмөкмүн		✓
	Ооба кээде мен ата-энем менен жаңжалдашам		✓
	Өзүнүн тууралыгын далилдеш үчүн кээде кыздар деле мушташса болот		✓
	Эгерде акчасын жакшы төлөсө өмүрүмө коркунуч туудурган жумушту жасамакмын		✓
	Кээде мен үшүнчалык бушайман болгондо бир орунда отура албай калам	✓	✓
	Кээде мен ушакташып отурганды жакшы көрөм		✓
	Мага өмүргө коркунуч келтирген жумуштар жагат		✓
0	Менин кебете кешпирим, кийимим улуулардын жинине тийгенин жактырам		✓
1	Коркок, мажүрөө адамдар гана мыйзамдарды эч шексиз аткарат	✓	
2	Мен саякатка көп барчуу дайыма өзгөртүп түрчү жумушта иштегим келет	✓	
3	Мен дайыма чындыкты гана айтам		✓
4	Эгер адам ээликтирүүчү психикага таасир этүүчү заттарды өз өлчөмү менен колдонсо туура эле болот	✓	
5	Жиним кайнап турса да эч ким менен урушпаганга аракет кылам		✓
6	Мен мушташкан кинолорду ырахаттанып көрөм	✓	
7	Эгер мени таарынтышса сөзсүз өч алам	✓	
8	Адам спирт ичимдигин өзү канча кааласа ошончо ичүүгө акылуу		✓
9	Эгер менин досум белгиленген убакыттан кечигип жатсам мен камаарабайм	✓	
0	Жумушту белгиленген мөөнөттө бүтүрүү мен үчүн кыйынчылыкка турат		✓
1	Мен кээде жолдо мага ылайыктуу жерден өтө берем	✓	
2	Мен кээде ата-энемдин тилин албайм		
3	Эгер автомобиль сатып алууда мага тездигин же коопсуздугун танда десе мен коопсуздукту тандамакмын	✓	
4	Мен автомобилдин ылдамдыгына караганда жайлуулугуна баалайм		✓
5	Ушу же каратэге окшогон спорттун түрү мага жагат деп ойлойм	✓	
6	Мен көп үчурда курч сезимдерди эңсейм	✓	
7	Кээде мен өзүмдү- өзүм оорутуп кыйнагым келбейт		✓
8	Менин турмушка көз карашым жети өлчөп бир кес деген макалындай		✓
9	Коомдук транспортто сөзсүз акы төлөйм	✓	
0	Менин тааныштарымдын ичинде баңкы заттарды колдонгондор бар		✓
1	Мен дайыма мага пайдасы тийбесе да убадаларымды аткарам		✓
2	Мен кээде аябай сөгүнгүм келет	✓	
3	Спирт ичимдигин ичип алып кээде мушташтарга катышып калган учурум болот		✓
4	Эгерде тыюу салынса бирок өтө кааласаң анда каалаганыңды	✓	
5	Эгер биздин убакытта гладиаторлордун кармашы болсо сөзсүз катышмакмын		✓
6	Мен кээде калп айтып коём	✓	
7	Өзгөрлөргө каршы туруп ,ооруга атайлап чыдап отура берген мага жаккан учурлар болот		✓
8	Мен бирөөдөн талашкандан көрө макул болом		✓
9	Эгер мен илгерки заманда төрөлсөм сөзсүз боорукер каракчы болмокмун		✓
0	Эгер башка жолу болбосо талашта мушташ жолу менен да чечсе болот	✓	
1	Мен азыраак ичип келгендигим үчүн ата-энем улуулардын баары кыжаалат болгон учурлар бар		✓
2	Кийим бир караганда эле адамды калың элден өзгөчөлөнтүп туруусу керек		✓
3	Эгер кинофилмде түзүгүрөөк бир да мушташ жок болсо бул кино начар кино	✓	
4	Менин сабакта зеригип отурган учурларым болот	✓	
5	Адамдарга жаңы өзгөчө сезимдерге жана ой туюмдарга умтулса бул кадыресе корунушот		✓
6	Көпчүлүктө кимдир бирөө мени түртүп кетсе мен сөзсүз ал кишиден кечирим суратам		✓
7	Эгер бирөө кыжырыма тийсе ал жөнүндө эмне ойлоп жатканымдын баарын айтып салууга даярмын	✓	
8	Саякаттап жүргөнүмдө же жөн эле жүргөнүмдө көнүмүш маршруттар менен жүрбөгөнгө аракет кылыам	✓	

		✓	
	Мага жырткыч айбанаттардын үйрөтүүчүсү болон жакмак	✓	
		Ооба	Жок
0	Мотоциклдин рулуна отурган соң аны өтө тез учуруп айдаш керек		✓
1	Мен детектив китеп окуганда, кылмышкердин карматпай качып кетишин каалайм		✓
2	Кээде ыгы жок тамашаны укканда күлкүмдү тыя албай калам	✓	
3	Айланамдагыларды уялтпаш үчүн жаман сөз сүйлөгөндөн тартынам	✓	
4	Мен көп учурда майда барат нерселерге кабатыр болом	✓	
5	Мага каяша сүйлөгөндө мен кармана албай каттуу айтып коём	✓	
6	Мага сүйүү жөнүндө окугандан көрө укмуштуу окуялар жөнүндө окуган жагат	✓	
7	Ырахааттануу үчүн кээ бир эрежелерди тыюларды бузса болот	✓	
8	Мага чеги менен ичип, көңүл ачкан отуруштарга барган жагат	✓	
9	Кыздардын тамаке чеккени менин кыжырыма тиет		✓
0	Мага жакшы отурушта чеги менен ичкенден кийинки абалым жагат		✓
1	Ыгы келбей турганын, туура эмес иш экенин түшүнсөм да менин ичким келген убакыттар болгон	✓	
2	Кыжаалат болгондо тамеки чексем жеңилдеп калам		✓
3	Өлүм жазасына адилеттүү тартылган кылмышкерди мен өз колум менен жазаламакмын		✓
4	Ырахат бул жашоонун негизи ага үмтулуу керек	✓	
6	Мен автомобилдердин жарышына катышкым келет	✓	
7	Менин жиним келип турганда мага жолобош керек	✓	
8	Кээде өзүмдөн өзүм кыжынып, мушташты биринчи башоого даяр болом	✓	
9	Кээде жиним келип турганда колума тийген нерсени талкалап салган учурларым болот		✓
0	Мен дайыма айланамдагылардан менин укүгүмдү сыйлашын талап кылам	✓	
1	Парашют менен секирүү мага жакмак	✓	
2	Спирт ичимдиктери менен тамекинин зыяны көп деп апыртып айтышат	✓	
3	Мени чаап жиберген убакыта да кээде гана кол кайтарам		✓
4	Мен тобокелге салып иш кылганда ырахат албайм	✓	
5	Ачуусу келип жаткан адам кээде согүнүп койсо анын эмнеси жаман		✓
6	Мен көп убакытта өзүмдүн сезимимди кармана албай калам		✓
7	Мен сабактан кечигип калган убакыттарым болгон	✓	
8	Бирин-бири келекелеп тамашалай берген отуруштарды жакшы көрөм		✓
9	Жаштардын жашоосунда секс алдынкы орунда туруш керек		✓
0	Менин айтканымды туура көрбөсө өз оюмду бербей талаша берем	✓	
1	Кээде үй тапшырмаларын аткарбай койгон күндөрүм болгон	✓	
2	Мен көп учурда мүнөттүк маанайга алдырып, жаман кылык жоруктарды жасап коём	✓	
3	Мен адамды чаап жиберсе албайт болушум керек деп ойлой	✓	
4	Кылмышкер жазаланбай калганда адамдар туура нааразы болушат	✓	
5	Мен кээ бир кылык-жоруктарымды улуулардан жашырып койгон учурлар болот	✓	
6	Ишенчөөк келесоолор алдатып койгондоруна өздөрү күнөөлү	✓	
7	Кээде аябай жиним келгенде катуу кыйкырам		✓
8	Күтүлбөгөн окуялар менен коркуу сезими гана менин ким экенимди көрсөткөнгө шарт түзөт	✓	
9	Эгер мени ден-соолугума зыяны тийбей жоопко тартылбай турганымды билсем кандайдыр бир ээликтирүүчү затты колдонуп көрмөкмүн		✓
0	Мен көпүрөдө турган учурларымда кээде төмөн карай секиргим келет	✓	
1	Мен ыпластыктан корком жана жийиркенем	✓	
2	Менин жиним келгенде мени кыжаалат кылган адамды сөккүм келет	✓	
3	Спирт ичимдигин ичкенден адамдар баш тартса болот		✓
4	Мен тик кырдан ылдый лыжа тебүүдөн ырахат алмакмын	✓	
5	Кимдир бирөө менин бир жеримди оорутканы мага жагат		✓
6	Мен секиден бассейнге секирүүдөн ырахат алмакмын		✓
7	Менин кээде жашагым келбейт	✓	